

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ  
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ



Арашан гуманитардык  
институтунун  
илеммий журналы



Araşan Sosyal Bilimler  
Enstitüsü  
**İLMÎ DERGİSİ**

**9-10**

**БИШКЕК / BİŞKEK - 2010**

# **ДИНИЙ ИБАДАТ КАТАРЫ ЗЕКЕТ ЖАНА АНЫН КООМДУК ПАЙДАЛАРЫ\***

## **АННОТАЦИЯ**

Зекет – коомдук катмарлардын, кедейлер менен байлардын ортосунда материалдык жана моралдык көпүрө кызматын өтөөчү ибадат. Коомдогу ажырымды бүтөп, жек көрүү, өчөшүү, кызгануу сыйктуу жат сапаттарга бөгөт болот. Коомдук тыңчтыкты, бейшилдикти жаратат. Зекет адамды элдин керегине жараган пайдалуу иштерди жасоого үйретөт. Кедей-кембагалдардын кедейликтин дартынан жат иштерге барып, жаман жолго түшүүлөрунө тоскоол болот. Муктаждыгы орундалган адамдардын туура, ак жолго түшүп өмүр сүрүүлөрунө себеп болот. Зекет – адамдын сарандык сезимин азайтып, элге жардам берүүгө үйретөт. Элге жардам берүүнүн ырахатынан, жаназыгынан даам сыйздырат. Адамдын мал-мүлккө болгон ашкере сүйүсүн басандатып, өзүмчүлдүк, бой көтөрүүчүлүк, зыкымдык сыйктуу терс сапаттарга бөгөт коёт. Адамдын жүрөгүн жумшартып боорукер, мээримдүү болууга көндүрөт. Зекет мал-мүлктөгү кирлерди тазалайт.

**Ключевые Слова:** Ислам дини, ибадат, зекет, зекеттин коомдук пайдалары.

## **ZAKAT AS A FORM OF WORSHIP AND ITS SOCIAL BENEFITS**

### **ABSTRACT**

“Zakah” (giving alms) in the lexicon means a thing which increase gradually. In the technical Shariah meaning, Zakat means that part of wealth whose payment has been made obligatory by Allah. Similarly, giving of specified part of the wealth who are entitled to get it, is also called Zakat. Giving this wealth is called Zakat because it cleanses the heart and mind of the payer, it cleanses also his wealth. Zeket is one of the most important matters of economic and social life. Because of this it is frequently mentioned about in the Kur'an. The practice of zakat has many benefits. This article aims to indicate the social aspect of zakat and its benefits.

**Key Words:** Islam, Worship, Zakat (Obligatory alms), Social Benefits.

## **DİNİ BİR İBÂDET OLARAK ZEKÂT VE TOPLUMSAL FAYDALARI**

### **ÖZET**

İslâm dininin beş temel esasından biri olan zekât, toplumsal yardımlaşmanın ibâdet olarak yerine getirilmesinin adıdır. Diğer bir ifadeyle zekât, toplumun farklı kesimleri arasında kurulacak maddî ve manevî köprüünün ibâdet sevabı içerisinde mecburi hale getirilmiş şeklidir. Zekât, toplumu birbirine bağlayarak toplumsal barışı sağlar ve insanlara topluma yönelik faydalı işler yapmayı öğretir. Fakirlerin zaruri ihtiyaçlar altında ezilmesini ve bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kötü yola düşmelerini engeller. İhtiyaçlı karşılaşan insanlar

\* Аднан Мемдухоглу, Ош мамлекеттик университетинин Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин окутуучусу, [amemduhoglu@yyu.edu.tr](mailto:amemduhoglu@yyu.edu.tr)

doğru ve ifsetli bir hayata yönelirler. Zekât, serveti ve malı arındırıldığı gibi aynı zamanda kişileri de olgunlaştırır. İnsanda oluşabilecek mal һірсіні, aşırı mal ve dünya sevgisini azaltır, bencillik ve cimrilik gibi kötü huyları engeller. İnsanın kalbini arındırır. İş bu makalede özellikle Kırgızistan, genelde bütün Müslüman toplumlarının sosyal barışı ve huzuru için çok önemli bir faktör olan zekât ve toplumsal yararları üzerinde durulmaktadır.

**Anahtar Kelimeler:** İslâm Dini, İbâdet, Zekat, Toplum.

## I. ИСЛАМ ДИНИНДЕ «ИБАДАТ» ТҮШҮНҮГҮ

«Ибадат» сезүн араб тилинен кыргыз тилине оодарсак, «моюн сунуу, баш ийүү, кулчулук, табынуу, сыйынуу» деген маанилерди туонтат.<sup>1</sup> Ислам дининде «ибадаттын» тар жана кең мааниси бар. Пенденин Алла Таалага карата бапестеген сүйүсүн, берилгендигин далилдеген сезим-туюм, ой-түшүнүк жана амал-иштеринин бардыгы, б.а. мойнундагы милдеттерди аткарып, адап-арамга кылдат мамиле жасоо менен Алланың адап жолунан жүрүшү кең мааниде «ибадат» болуп саналат.<sup>2</sup> Бул өңүттөн «Алла ыраазы боло турган» жалпы элдин жакшылыгы, ата-журттун пайдасы учун аткарылғач иштердин ар бири өзүнчө ибадат. Үй-бүлөнү, бала-бакыраны адап жол менен багуу, тууган-туушкандарга карапашуу да Пайгамбарыбыздын куттуу хадистеринде «ибадат» катары караплан. Демек, мусулман баласы учун ниетине жараша ар бир ишин ибадатка айлантуу мүмкүндүгү бар. Албетте, бул жерде шариятта тыйуу салынган күнөө иштерди ибадат ниети менен жасоого уруксат берилбейт. Ырас, бул Алла Тааланың буйруктарына карама-каршы кадам таштоо дегендикке жатат.

Ал эми тар мааниси төмөнкүчө; ибадат – Аллагага гана кулчулук кылуу учун мусулман баласына буюрулган белгилүү иш-амалдар. Буларга намаз, орозо, зекет, ажылык, кайыр-садага, итикаф, Алланы зикир кылуу сыйктуу ибадаттар кирет. Демек, ибадаттар жана аларды аткаруунун таризи тууралуу Алла Таала тарабынан билдирилген. Муну мусулмандарга азирети Мухаммед (саллаллаху алейхи васаллам) Пайгамбарыбыз үйрөткөн. Ошондуктан ибадаттарды Пайгамбарыбыз үйрөткөн таризде орундатуу зарыл.<sup>3</sup>

«Ибадат» түшүнүгүнүн тар жана кең маанилери негизи бири-бирин толуктан турат. Мусулман адам мойнундагы парз ибадаттарды аткарып, шарияттын негизинде арам-адалпа этият мамиле жасоо менен өмүр кечирсе, -Кудай буюрса- анын ар бир иши ибадатка айланган болот. Парз намаздарын окуган, орозосун кармаган, зекетин берген мусулман адамдын адап жолдо таштаган ар бир кадамы, ар бир иши ниетине жараша ибадат болуп эсептелет. Ал эми кимdir бирөө «мен иштеп жатам. Намаз окуганга убактым жок» деп парз ибадаттарды аткарбаса, чоң күнөө кылган болот. Андыктан мусулман адам алгач парз ибадаттарды аткарышы кажет.

Ибадат Ислам дининде жалгыз Жараткан Аллагага гана кылышнат. Исламда «пайгамбарларга же аалым-олуяларга ибадат кылуу, сыйынуу» деген түшүнүк жок. Жараткан Алла Таала Ыйык Куранда бүтүндөй адамзат урпагына төмөнкүчө кайрылат: «Эй, адамдар! Силерди да, силерге чейинкилерди да жараткан жалгыз Эгендерге ибадат кылгыла! Мұмқун, коркоорсунар (эсицерге келәрсисең)?!»<sup>4</sup> Ислам дини боюнча, Жараткан Алладан башка нерселерге табынуу адамды Исламдан чыгарыбысыбышык. Учурунда буттарга (идолдорго) сыйынган бутпарастарга жооп катары

<sup>1</sup>. Ибн Манзур, Мухаммед бин Мукаррам, Лисануль-Араб, «абд», Бейрут, т. IV, 259-279.

<sup>2</sup>. Elmalılı Hamdi Yazır, *Hak Dini Kur'ân Dili*, İstanbul 1935, I, 95. Ибадат маселеси боюнча кеңири маалымат алуу учун караңыз: «İbadet» Diyanet İslâm Ansiklopedisi (DİA), XIX, 232-251.

<sup>3</sup>. Бухарий, Азан, 18; Насаий, Манасик, 220.

<sup>4</sup>. Бакара сүрөсү, 21-аят.

түшүрүлгөн «ал-Каафируун» сүрөсүндө: «Айткын (эй, Мухаммад): “Эй, каапырлар! Мен силер сыйынган нерселерге сыйынбаймын, Силер дагы мен сыйынган (жалгыз Аллаге) сыйынбайсыңар. Даңы да мен силер сыйынган нерселерге сыйынбаймын, жана да силер мен сыйынган (Аллаге) сыйынбайсыңар. Силердин дининер – өзүнөр үчүн, а менин диним – өзүм үчүн!”» – делет.

Азирети Иса пайгамбарды «Кудай» жана «Кудайдын баласы» катары көрүп, ага ибадат кылгандар жөнүндө Куран аяттарынын биринде мынданай делет: «Чындыгында, Мариям уулу Иса Масихти “Алла” дегендөр каапыр болушту. Акыйкатта, Масих: “Эй, Исраил урпактары! Аллага күлчүлүк кылгыла! Менин Эгем – силердин да Эгенер! Ким Аллага шерик кошсо, Алла ага Бейишти арам кылат. Анын жайы – Тозок оту. Ошондой эле, заалымдарга жардамчылар болбайт!”»<sup>5</sup> – деп айтты»<sup>5</sup>

Ислам дининде адам баласынын бул дүйнегө келишинин өзөк максаты – бул Жалгыз Жараткан Аллага ибадат кылуу. Бул багытта Зарият сүрөсүндө Жараткан Алла: «Мен жиндерди жана адамдарды жалгыз Өзүмө ибадат кылуулары үчүн гана жараттым»<sup>6</sup> дейт.

Ибадат – бул өзүн жалгыз Алланын кулу катары көргөн пенденин Жаратканга болгон моюн сунуучулугу, Анын адап жолу менен жүрүшү.

Ибадат – Жараткан Аллага болгон эң аруу, эң улуу сүйүүнүн белгиси. Адам баласы бул аруу сезимин Жараткан Кудуретке Анын жарлык-буйруктарына баш ийип, тыйуу салган нерселеринен алыс болуу менен гана далилдей алат.

### Ибадаттын көркүн чыгаруучу таланттар:

#### 1. Чын ыklас:

Чын ыklас - ибадаттын көркүн чыгарып, ажарын ачуучу ётө тунук сезим. Бул аруу сезим боюнча көптөгөн Куран аяттарында такыбаалыкка, ибадатка багытталыш, маалымдалган. Маселен, бул багытта куттуу аяттарда: «Жараткан Эгем адилеттүүлүкө буйрут. Ар бир мечиттин алдында жүзүнөрдү кыбылаге түздөп, динде чын ыklастан Ага (Аллага гана) жалынып-жалбаргыла!...»<sup>7</sup>, «(Эй, Мухаммад) – Ырас, мен динде бир гана Аллага берилүү, ибадат кылууга буйрулгандын – дегин!»<sup>8</sup>, «Аларга чыныгы динди таза бекем карман, бир гана Аллага сыйынууга жана намаз окуп, зекетти (тиешелүү) орундарга берүүгө буйрук кылышын. Мына ушул гана – акыйкаттын жолун карманган адамдардын таза дини»<sup>9</sup>, «Намазын хушуу (чын ыklас) менен окуган момун-мусулмандар ийгиликке жетишти...»<sup>10</sup> делет.

«Хушуу» - бул пенденин турган-турпаты менен Жараткан Алланын алдында тургандыгын андап-туюу сезими. Азирети Пайгамбарыбыз Алланын ыраазылыгы үчүн чын ыklас менен аткарылбаган ибадат курулай, пайдасыз аракет болуп эсептелерин айткан<sup>11</sup>. Ошондуктан мусулман пендө намаз учурунда болсун, орозо учурунда болсун, айтоор, ар качан чын жүрөктөн жалгыз Жараткан Аллага гана бет альш, Анын көзөмөлүндө тургандыгын эч качан эсинен чыгарбашы кажет.

<sup>5</sup>. Майда сүрөсү, 72-аят.

<sup>6</sup>. Зарият сүрөсү, 56-аят.

<sup>7</sup>. Аараф сүрөсү, 29-аят.

<sup>8</sup>. Зумар сүрөсү, 11-аят.

<sup>9</sup>. Байина сүрөсү, 5-аят.

<sup>10</sup>. Муминуун сүрөсү, 1-2-аяттар.

<sup>11</sup>. Бухарий, Иман, 41.

## **2. Элге көрүнүүчүлүк:**

Элге көрүнүү үчүн ибадат қылуу ибадаттын береке-куту мындай турсун аны «ибадаттың» касиетинен толук кандуу түрдө ажыратып, пендени оор қырдаалда калтыраары толук мүмкүн. Элге көрүнүүчүлүк эки жүздүүлөрдүн эң иридеги өзгөчөлүктөрүнүн катарынан орун алат. Бул багытта Куран аяттарынын биринде мындай делет: «**Ырас, эки жүздүүлөр Алланы алдаганга аракет қылышат. Ал эми Ал (Алла Таала) аларга алдамчылыктын эмне экендигин көрсөтөт!** Алар намазга адамдарга көрүнүү үчүн гана жалкоолонуп турушат. Алланы өтө аз (тил учунан гана) эстешет. Аларга да (момундарга), буларга да (каапырларга) кошула албай, ортодо арсар абалда болушат...»<sup>12</sup>.

## **3. Тазалык:**

Ибадат қылуу үчүн эң алгач даарат, гусул же таяммум алуу менен сырткы тазалыгыбызды сактап, андан соң руханий жактан ниетибизди түздөп, ар кандай ыплас түшүнүктөрдөн алыс болуп, жалғыз Жараткандын ыраазылыгын гана табууга бет альшыбыз керек.

## **4. Туруктуулук:**

Мусулман баласы ибадаттарын өмүрүнүн акырына чейин аткарышы керектиги жөнүндө көптөгөн аяттарда маалымдалган. Бул багытта Хижр сүрөсүндө: «**Жараткан Эгөн алкыш айтып, даңазала! Саждага баш койгондордон бол! Көз жумганга чейин Жараткан Эгөн күлчүлүк милдетинди өтө!**»<sup>13</sup> ал эми Мариям сүрөсүндө: «...**Ал (Алла Таала) тириү турганымда мага намаз окушумду, зекет беришимди буйруду**»<sup>14</sup> делет.

Бул аяттардан да маалым болгондой, мусулман адам балагатка жеткен күндөн тарта өмүрүнүн акырына дейре Алланын буйрук-жарлыктарына карата жооптуу болуп эсептелет. Ошондуктан ар бир мусулман баласы утурумдук бул жашоодо Алла Таала тарабынан белгиленген түбөлүк бакыттын даяр мыйзам-эрежелери менен ардактуу Мухаммед (саллаллаху алейхи васаллам) Пайгамбарыбыздын үлгүсүндө өмүр кечириши зарыл.

## **II. ЗЕКЕТТИН МАҢЫЗЫ, <sup>15</sup> МААНИЛҮҮЛҮГҮ ЖАНА ШАРТТАРЫ**

Зекет лексикологиялык мааниде, «көбөйүү, өнүү, берекеге бөлөнүү, тазалоо» деген түшүнүктөрдү берет. Исламда төмөнкүчө аныкталат: «Зекет – бул, материалдык жактан белгилүү өлчөмдө мал-мүлккө ээ болгон адам байлыгынын белгилүү өлчөмүн Үйык Куранда көрсөтүлгөн адамдарга берүү». <sup>16</sup>

<sup>12</sup>. Ниса сүрөсү, 142-143-аяттар.

<sup>13</sup>. Хижр сүрөсү, 98-99-аяттар.

<sup>14</sup>. Мариям сүрөсү, 31-аят.

<sup>15</sup>. Зекет маселеси Ислам укугунда «Китабуль-хараж» жана «Китабуль-амвааль» аттуу китептерде өз алдынча иштелген. Бул маселе боюнча караңыз: Абу Юсуф, Якуб бин Ибрахим, Китабуль-хараж, Булак, 1302, (турк тилине көтөргөн: Ali Özek, İÜİF у., İstanbul, 1973); Ибн Ражаб, Абуль-Фараж, Аль-Истихраж ли ахкаамиль-хараж, (басмага даярдаган: Абдуллах Сыддик, Мысыр – 1934; Абу Убайд, Аль-Касым бин Салам, Аль-Амвааль (басмага даярдаган: Мухаммед Халил Харрас, Бейрут – 1986); Ибн Зунжавайх, Китабуль-амвааль, Сулаймание китепканасы инт. № 141 (көчүрмө түрүндө); (басмага даярдаган: Шакир Диб Файяд, т. III, Эр-Рияд – 1406/1986); Кудаама бин Жафар, Аль-Хараж (басмага даярдаган: Мухаммед Хусайн аз-Зубайдий, Багдад – 1981; Аль-Кураший, Яхя бин Адам, Китабуль-хараж (басмага даярдаган: Ахмад Мухаммед Шакир, Каир: ас-Салафийя – 1949).

<sup>16</sup>. караңыз: Ибн Нужайм, Зайнуддин бин Ибрахим, Аль-Бахур-рааик шарх канзуд-дакааик, Бейрут – 1422/2002, т. IV, 256.

Зекет Ислам дининдеги беш түркүктүн бири. Аның шарттарына жооп берген адамдар үчүн зекет берүү парз болуп эсептелет. Зекеттин парз ибадат болгондугу Ыйык Коран жана сүннет менен тастыкталган.<sup>17</sup>

Мунун ақыретте сурагы өтө оор болору, ошону менен бирге зекет бергендер ақыретте ақыбетин ашыкчасы менен алары аятта айкын айтылат.<sup>18</sup>

### Төмөнкү шарттар зекеттин парз болушун талап кылат:<sup>19</sup>

1. Мусулман, ақыл-эси толук, балагатка жеткен адам болуу
2. Белгилендөн (нисап) өлчөмдө мал-мүлккө ээ болуу
3. Зекет үчүн бөлүнгөн мүлктүн үстүнөн бир жылдын өтүшү
4. Зекети бериле турган мал-мүлктүн колдонууга толук мүмкүнчүлүктүн болушу
5. Зекетке берилчү мал-мүлктүн көбейүп туруучу өзгөчөлүктө болушу
6. Зекетке берилчү мүлктүн карыздан тышкary болушу

### Зекеттин толук орундалышы үчүн зарыл шарттар<sup>20</sup>

**1. Ниет:** Зекет – бул ибадат. Андыктан зекет ибадаты үчүн да ниет кылуу шарт. Имам Азам ағымы боюнча, зекетти берүү учурунда ниет кылуу керек. Асыресе, зекетти бөлүп-бөлүп берүү мүмкүн болгондугу үчүн аны бөлүү учурунда бир жолу ниет кылуу жетиштүү.<sup>21</sup>

**2. Зекетти өз ээлериne тапшыруу (тамлик):** Тагыраак айтканда, зекетти зекет ала турган адамдын ээлигине өткөзүү керек.<sup>22</sup>

Зекет бериле турган мал-мүлктөр жана өлчөмдерүү, зекет бериле турган жерлер, бериле турган убагы жана адептери сыйктуу маселелер фыкых китеңтеринде өтө кецири иштелген.<sup>23</sup>

Биз бул маселелерге токтолбостон болгону зекеттин айрым коомдук пайдаларына токтолмокчубуз.

<sup>17</sup>. караңыз: Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuk-ı İslâmiye ve İstilahat-ı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul 1986, IV, 77; Жазирий, Абдурахман, Аль-фикх ъалаль-мазаахибиль-арбаба, Мысыр – 1939, т. I, 590 (турк тилине көрөнген: Mehmet Keskin, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhi, İstanbul, 1993: s. 845); M. Erkal, Zekât - Bilgi ve Uygulama, İstanbul 2004; Кардавий, Юсуф, Фикхуз-закат, Бейрут –1980, т. I, 38.

<sup>18</sup>. Тооба сүрөсү, 34-аят.

<sup>19</sup>. Шафиий, Мухаммед бин Идрис, Китабуль-Умм, Бейрут, т. II, 27-28; Ибн Хазм, Абу Мухаммед Али, Аль-Мухалла (басмага даярдаган: А. Шакир-М. Мунир, Каир – 1347/1352, т. VI, 111; Ибн Кудаама, Мухаммед бин Абдиллах, Аль-Мугний, Каир, т. III, 50; Сарасхий, Шамсуддин, Аль-Мабсут, Мысыр – 1324, т. II, 162; Каасааний, Алауддин Абу Бакр, Бадаанис-санааи фии тартибиши-шарааи, Бейрут: Дааруль-маърифа – 1420/2000, т. II, 8-16; Мавсилий, Абдуллах бин Махмуд, Аль-Ихтияр, Каир – 1951, т. I, 99; Тахавий, Ахмад бин Мухаммед, Аль-Мухтасар (басмага даярдаган: Абуль-Вафаа аль-Афганий, Каир – 1380, 45-б; Маргинаний, Бурхануддин Абул-Хасан, Аль-Хидаяту шархи бидаятиль-мубтади, (басмага даярдаган: Ахмад Махмуд Шахаада, Дамаск: Дааруль-Фарфуур – 1427/2006, т. III, 327; Ибн Рушд, Казы Абуль-Валид Мухаммед бин Ахмад бин Мухаммед бин Рушд аль-Хафид, Бидаятиль-мужтахид ва нихаятиль-муктасид (турк тилине көрөнген: Vecdi Akyüz, İstanbul, 1991, т. II, 83.

<sup>20</sup>. Бул маселеде ар кайсы мазхаптардын кез караштары үчүн караңыз: Ибн Рушд, т. II, 83; Аль-Жазирий, 846–852-б.б.

<sup>21</sup>. Садруш-шариъя, Абдуллах бин Масъуд, Мухтасаруль-Викоя маъа шархи ихтисаарур-ривая, Бейрут: Дааруль-кутубиль-илмийя – 1426/2005, т. I, 230.

<sup>22</sup>. Садруш-шариъя, т. I, 229.

<sup>23</sup>. караңыз: Ибн Рушд, т. II, 83-136; Аль-Жазирий, 846–894-б.б.; Ибн Нужайм, т. II, 318-380; Каасааний, т. II, 5-111; Маргинаний, т. III, 323-370.

Зекетке берилүүчү мал-мүлктөр<sup>24</sup>, зекет кимдерге берилет<sup>25</sup>, зекет берүүнүн учуру, зекет берүүнүн таризи, зекет берүүнүн адеп-тартиби

### III. ЗЕКЕТТИН КООМДУК ПАЙДАЛАРЫ

Зекет Куранда жана сүннөттө эң көп эскерилген буйруктардын бири. Зекет тууралуу Куранда көптөгөн буйруктар бар. Алардын айрымдары төмөнкүлөр:

«Намаз окуп, зекет берип, акыретке ишениген момун-мусулмандар Эгеси тарабынан Туура жолдо. Дал ошолор ийгиликке жетүүчүлөр!»<sup>26</sup>

«...Азап болсун ошол шерик кошкондорго! Алар зекет беришпейт жана акыретке да ишенишпейт!»<sup>27</sup>

Исламдын эң маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири – дүйнө таанымынын негизи материя менен руханияттын, дүйнө менен акыреттин ортосунда түзгөн тартиби, тең салмактуулугу. Ислам маселени тек материя менен гана карабайт, тек дүйнө назары менен гана назар салбайт, руханий назар менен, акыреттик көз караш менен да карайт. Зекет мына ушул өңүттөн да өзгөчө мааниге ээ. Себеби зекет – бул руханият менен материянын ортосунда түзүлгөн байланыштын жана тең салмактуулуктун негиздеринин бири болуп эсептелет.

Зекет да Исламдын башка буйруктары сынары, жүзөгө жөнүл ашырыла турган таризде тартипке салынган. Негизги күнүмдүк мұктаждықтардан сырткары шариятта белгиленген өлчөмдө мал-мүлккө ээ болгон адам мал-мүлкүнүн 2.5 пайзынын кедей-кембагалдарга бериши керек.

Ислам дининде мамлекеттин экономикалық негизги пайдубалы менен башкы киреше булагы зекет болуп эсептелет.<sup>28</sup> Мына ушундай маанилүүлүгүнөн улам зекет мусулмандардын намаздан кийинки эң башкы милдеттеринен болуп саналат. Зекеттин коомдук пайдаларын санап аягына чыгуу кыйын. Андыктан, биз бул жерде зекеттин коомдук пайдаларынын айрымдарына токтоло кетмекчибиз:

1. Зекет Аллага ыйман келтирүүнүн бир далили. Адамзатты бул дүйнөдө жипсиз байлас, өзүнө тартып турган нерселердин башында байлык турат. Мына ошол

<sup>24</sup>. Зекетке берилүүчү мал-мүлктөр: 1. акча, алтын жана күмүш. 2. соода мүлкү. 3. имарат, турак-жай жана унаа сыйктуу киреге (арендага) берилген мүлктөр. 4. айлық акыдан түшкөн киреше. 5. завод-фабрика өндүрүштерүнөн түшкөн киреше. 6. мал-жандыктар. 7. кен байлыктары. 8. дан-эгиндерি. 9. бал.

<sup>25</sup>. Зекет бериле турган жерлер / адамдар Тооба сүрөсүнүн 60-аятында белгиленген. Аятта көрсөтүлгөн адамдар төмөнкүлөр: 1. кедейлер 2. карып-мискиндер 3. зекет топтоого милдеттүү адамдар. 4. муаллафа-и кулууб. 5. кулдар. 6. карызы бар адамдар. 7. Алла жолундагылар. 8. жолдо калган адамдар.

<sup>26</sup>. Лукман сүрөсү, 3-4-аяттар.

<sup>27</sup>. Фуссилат сүрөсү, 6-7-аяттар. Курани Каримде зекет тууралуу башка аяттар үчүн караңыз: Аль-Мұъжамуль-муфаҳрас, «зекек»; Тоорат менен Инжилдеги зекет маселеси тууралуу караңыз: A. Osman Ateş, Cahiliye ve Ehli Kitab Örf ve Adetleri, İst., 1996, s. 113-122.

<sup>28</sup>. Исламда мамлекеттин кирешелери тууралуу караңыз: Абу Юсуф, Китабуль-хараж, 344-б.; айрыкча караңыздар: Фуад Али Ибрахим, Аль-Мавааридуль-маалийя филь-Ислам, Мысыр – 1972; Хасан Абдуррахман; Аль-Мавааридуль-маалийя филь-Ислам, Каир – 1961; Аль-Хатиб, Абдулькарим, Ас-Сиясатуль-маалийя филь-Ислам, Бейрут – 1975; Ах-Нававий, Абдульхалик, Ах-Низамуль-маалийя филь-Ислам, Мысыр – 1971; Каттаний, Абдульхайй, Ат-Тараатиибуль-идаарийя, Рабат – 1346 (турк тилине көтөргөн: Ahmet Özel, İstanbul 1990); Siddikî, S. A., Public Finance in İslâm, Lahore – 1952; Akyüz, Vecdi, Mukayeseli İbadetler İslihali (İslâm Fikhında İbadetler), İz Yayıncılık, İstanbul 1995, 3. cilt; Yeniçeri, Celal, İslâm'da Devlet Bütçesi, İstanbul 1984; Debbâgoğlu, Ahmet, İslâm İktisadına Giriş, İstanbul 1979; Tuğ, Salih, İslâm Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı, (Doktora Tezi.) AÜİF y., Ankara 1963, s.112; Ahmed, Mahmud, İslâm İktisadı, çev. Yusuf Ziya Kavaklı, İstanbul 1975. s. 168-170.

байлыгынан «Алланын буйругу» – деп чын пейили менен зекет берген адам Жаратканына болгон сүйүсүн, жүрөгүндөгү ыйманын далилдеген болот. Аятта Алла Таала мыңдай деп буйурган: «**Силер өзүңөр жакшы көргөн нерсени (Алла жолунда) саритамайынча жакшылыкка жете албайсыңар. Силир эмнеден кайрымдуулук кылган болсоңор, чындыгында Алла билүүчү!**<sup>29</sup>

2. Зекет Ислам дининин аруулугун айгинелейт. Ар кандай диндердин өкүлдөрү чогуу жашаган коомдо мусулмандын адам эч кимден кайтارымын сурабастан муктаждарга жардам берүүсү, ар жылы тапканынын белгилүү бир бөлүгүн муктаждар менен бөлүшүп башкалардын байлыгына көз артпосу аны бул абалга алыш келген диндин канчалык адилет дин экендигинен кабар берет.

3. Зекет мусулмандын кубөлүгү. Ар бир адам өзүнө мунөздүү өзгөчөлүктөрү менен, кыймыл-аракети, жашоо шарты менен кимге, кайсы коомго, кайсы динге таандык экендигин көрсөтүп турат. Өзгөче учурдагы «мен мусулманын» деп, бирок эч кандай мусулманчылыктын шарттарын аткарбаган адамдар коомдо башкалардын өзүнө мусулман катары мамиле кылуусу учун башка шарттар менен катар намаз, зекет сыяктуу кезгө көрүнгөн ибадаттарды да так аткаруусу маанилүү. Аятта мусулмандардын сыпаттарын белгилөөдө: «Чындыгында, момундар- ийгиликке жетишти. ... алар зекетин да беришет.»<sup>30</sup> деп буйрулган.

4. Зекет ошол эле учурда байлыкты багыштап, ырысқыбызды ыроологон Улуу Жараткан Аллага шүтүрчүлүк, ыраазылык билдириүнүн белгиси. Анын буйругуна баш ийүүнүн, Ага күл болгондугунун айгагы. Адам баласы зекет берүү менен утурумдук мал-дүнүйөсүн түбөлүк жыргалчылыкка айландырат, байлыгынын бир аз гана бөлүгүн берүү аркылуу акыретте анын акыбетин ашыкчасы менен алат. Зекет адамдын акыреттик түбөлүк бактысы учун эң сонун мүмкүнчүлүк.

5. Зекет – коомдук катмарлардын, кедейлер менен байлардын ортосунда материалдык жана моралдык көпүрө кызматын өтөөчү ибадат. Зекет коомдогу бай менен кедейдин ортосундагы бири-бирине болгон жек көрүүчүлүктүн болушуна чек койот. Муну менен катар араларындагы бай кедей айырмачылыктарын жойулушуна өбелгө болот. Калктын калың катмарын бири бирине болгон аралыкты жакыннатып орто ортонку катмардын негизделишин камсыздоодо. Коомдо орто абалда өмүр сүргөн жарандардын көбөйшүү базар экономикасына да бейпилдикти алыш келет. Мал-мулк бир эле топтун ээлигинде же карамагында (монополиясында) калуусунан алыш чыгыш кедейлердин да сатыш алуу күчүнүн артуусуна негиз боло алат. Жалгыз эле байлар эмес калктын калың катмары да коомчуулукта эч кыйналbastan зарыл болгон муктаждыларын камсыздап ээн эркин жашоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ошондой эле мал-мулккө байлар гана ээлик кылышына аятта катуу тыюу салынган. Албетте бул дагы зекет берүү жолуу менен төң салмактуулуктун түркүтү түрдө сакталышын камсыздайт.<sup>31</sup>

6. Улуу Жараткан кулдарынын жаратылып жагынан болгондой эле жашоо турмуш жагынан да ар башка деңгээлде жараткан. Ошонун ичинен кээ бири бай, кээ бири кедей жана кээ бири болсо орто абалда жашашат. Бардык адамдардын бирдей деңгээлде киреше ээси болуусу мүмкүн эмес. Анткени, коомдо жоопкерчилик жана энергия жумшоочу жагынан бири-биринен кеп айырмачылыктуу милдеттерди аркалагандар бар. Мына ушул жоопкерчиликтүү милдеттерди аткарбай коюусунан келип чыккан зыяндар коомдун ишин токтолтууга аргасыз кылат. Бардык эле

<sup>29</sup>. Аали-Имран сүрөсү, 92-аят.

<sup>30</sup>. Мумин сүрөсү, 1-4-аяттар.

<sup>31</sup>. ал-Хашр, 7-аят

кызматтардын эмгек акысы бирдей боло берсе, эң ким оор жана жоопкерчиликтүү ишке ынтаа койбостон, дайым эле жецилине кача берет.

7. Коомдогу ажырымды бүтөп, жек көрүү, өчөшүү, кызгануу сыйктуу жат сапаттарга бөгөт болот. Коомдук тынчтыкты, бейшилдиктүй жаратат.<sup>32</sup> Зекет коомдогу ички ырк-ынтымактын ыдырап кетишин алдын ала чара көрүү менен буга бөгөт койот. Зекет берилбеген коомдо өз ара жардамдашуу унугулат. Байлар менен кедейлердин ортосунда адамдык эң жаман сапаттардын бири болгон өз ара кастык да пайда боло баштайт. Байлар байлыгына чиренип башкаларды кор тутуп, менменсинүү жана жек көрүү башталат. Баарынын кулу жана кызматчысы болуш керек деген ойдо болот. Керек болсо күчкө салып баш ийдирет жана зулумдук, күч колдонуучулук, зордук-зомбулук кылуудан артка кайтпайт. Кедейлерде болсо мындай байлардын өзүнө жана байлыгына карата жек көрүү сезими пайда болот. Ар дайым анын өзүнө же байлыгына зыян берүүнү каалайт. Учуро келсе уурулуктан да баш тартпайт. Коомдогу мындай руханий оорулардан зекет берүү күткәрат.

8. Зекет коомдун тынчтыгын жана ишенимин бекемдейт. Коомдогу байлар менен кедейлердин ортосундагы айырманы азайтат, ортодо жылуу сезимдерди пайда кылат. Зекет байлар менен кедейлердин ортосундагы ишенимин мындан да жогорку деңгээлге көтөрүп ырааттулукту жөнгө салат. Ошондой эле зекет бай менен кедейдин ортосундагы эки жаатты бирбирине байлаган жана бири бирине болгон ишенимди камсыз кылган эң ири көпүрө экендиги шексиз.

9. Зекет мал-мүлк жана жан коопсуздугун кепилдикке алары айдан ачык. Албетте бай адам зекет берүү менен колундагы байлыгын душмандардан, уурулардан жана жаман көздөн сактоо менен биргеликтө байлыгына берекелүүлүктүү ыроолойт. Ошондой эле башкаларга жакшылык кылуу менен араздашуулар жойулуп, алардын досу болуп жанын сактайт.

10. Зекет социалдык коопсуздуктун жана жалпы камсыздоонун бир түрү болуп саналат. Муктаждарага жардам берүү: кедей, бей – бечера, кызыдуулар, жолдо калган жолоочу сыйктуу алсыз адамдардын колунан жетелеп аларга жардам берүү зекеттин эң негизги максаттарынан бири экендиги шексиз.

11. Зекет муктажтардын бардык бөлүктөрүнө жана бул бөлүктөрдүн тулку-бою, жан дүйнөсү жана адеп ахлагы сыйктуу ар кандай муктаж ээлериине камсыздандыруу максатын көздейт. Замамбап социалдык камсыздандыруу жөнүндөгү алгачкы пикири 1941-жылы негизделген. Улуу Британия менен АКШ өкулдөрү 1941-жылы Атлантика келишими учун чогулуш өткөрүшкөн. Бул чогулушта жеке адам учун социалдык камсыздандыруу уюмунун негизделишине чечим чыгарышкан.

12. Зекет ибадаты иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок адамдардын да эл сыйктуу өмүр сүрүшүнө өзүнчө көмөк болуп, ачарчылыктан оолактатат.<sup>33</sup>

13. Зекет адамды элдин керегине жараган пайдалуу иштерди жасоого үйретөт.

14. Кедей-кембагалдардын кедейликтин дартынан жат иштерге барып, жаман жолго түшүүлөрүнө тоскоол болот. Уурулук, талап-тоноочулук, сойкулук сыйктуу жат

<sup>32</sup>. Бул маселеде кенири маалымат учүн караңыз: Karadavi, Yusuf, Fakirlik Problemi Karşısında İslâm, çev. A. Öztürk, Ankara 1975, I, 45-94; Ebu Zehra, Muhammed, İslâm'da Sosyal Dayanışma, çev. Ethem Ruhi Fiğlalı-Osman Eskicioğlu, İstanbul 1969; Nedvi, Ebu'l-Hasen Ali, Dört Rükün, çev. İsmet Ersöz, İstanbul 1977, s.115-187; Özek, Ali-Karaman, Hayreddin-Aydın, Mehmet Akif-Erkal, Mehmet, İbadet ve Müessese Olarak Zekât, İstanbul 1984, s. 186-205; Ahmed, Mahmud, İslam İktisadi, s. 127-129.

<sup>33</sup>. Инб Нужайм, т. II, 318.

көрүнүштөрдү азайтат. Муктаждыгы орундалган адамдардын туура, ак жолго түшүп өмүр сүрүүлөрүнө себеп болот.

15. Зекет адамдын сараптык сезимин азайтып, элге жардам берүүгө үйрөтөт. Элге жардам берүүнүн ырахатынан, жаназыгынан даам сыйзырат. Адамдын мал-мүлккө болгон ашкере сүйүсүн басандатып, өзүмчүлдүк, бой көтөрүүчүлүк, зыкымдык сыйктуу терс сапаттарга бөгөт койот. Адамдын жүргөгүн жумшартыш боорукер, мээримдүү болууга көндүрөт.

16. Зекет мал-мүлктөгү кирлерди тазалайт.<sup>34</sup> Ислам дини боюнча, зекет – бул кембагал муктаж адамдардын акысы болуп эсептелет. Аятта: «... алардын мал-мүлкүндө муктаж кембагалдардын акысы бар»<sup>35</sup> деп буюрулат. Эгер зекет берүүгө милдеттүү мусулман адам зекетин бербесе, мал-мүлкүнө бирөөнүн акысын (арам) аралаштырган болот. Ошондуктан ал мал-мүлкүндөгү бирөөнүн акысын эссиине берүү менен кирлерден тазаланышы керек. Анткени эч бир адам коомдон алыс жашоо менен байлык топтой албайт. Иралды ал үй-булесү жана туугандары андан соң коом тарабынан түзүлгөн мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу менен байлык топтойт, мал-мүлккө ээ болот. Мына ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануунун үзүрү катары бай адамдар коомдогу кедей, жарды адамдарга колдоо көрсөтүп жардам бериши кажет. Коомдук муктаждыктарга өз салымдарын кошуулары керек. Куранда зекеттин адамды тазалоочу касиети жөнүндө мындайча буюрулат: «Алардын мал-мүлкүнөн зекет ал. Себеби зекет алуу менен аларды тазартып, жакшылыгын арттырган болосун».<sup>36</sup>

17. Зекет акчанын резервде кармалып турушун алдын алуу менен биргэе инвестиция кылууга багыт берет. Анткени, кирешеден эмес түпкү акчадан (пайызсыз, алласа-бересесиз) берилгендиgi учун аны иштетип жүргүзмөйүнчө ар качан кемий берет. Ээси дагы мунун азайтып кетишпин алдан алуу учун инвестицияга тартуулап мындан дагы артуусуна багыт алат.

18. Зекет коомдук тең салмактуулукту сактайт. Бардык адамдардын бирдей даражада байлык топтоосу мүмкүн эмес. Куранда: «Алла ырысъы да бириңдерден бириңдерди артыгыраак кылды»-деп буйрулган.<sup>37</sup> Башка аятта болсо Алла Таала: «Эгендин жакшылыгын алар болуп беришеби? Алардын дүйнө тиричилигиндеги ырысъысын араларын да биз болуштурдүк. Кээ бириңен кээ бириңин даражасын көтөрдүк. Эгендин ырайымы алардын жыйнаган нерселеринен жакшыраак.»<sup>38</sup> деп, бардык нерседе болгондой эле адамдарда да бай-кедей, күчтүү-алсыз, башчы-жумушчу болоорун баяндаган. Ошондуктан коомдо ар дайым бай дагы, кедей дагы болушу керек. Андыхтан булардын арасындагы айырманын өтө чоң болбоосу учун жана байлардын байлыгынан кедейлер да пайдалана алуусу учун Алла тарабынан зекет парз кылынган.

19. Зекет коомго карата милдетинен куттулуу жана ыраазычылык билдириүүнүн эң негизги жолу экендиги ачык-айкын.

<sup>34</sup>. Ибн Нужайм, ошол эле жерде.

<sup>35</sup>. Зарият сүрөсү, 19-аят.

<sup>36</sup>. Тооба сүрөсү, 103-аят.

<sup>37</sup>. Нахл сүрөсү, 71-аят.

<sup>38</sup>. Зухруф сүрөсү, 32-аят.